



ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ислам принциптери (такафул) боюнча камсыздандырууга, жүктөлгөн камсыздандырууга жана аннуитеттик камсыздандырууга карата талаптарды бекитүү жөнүндө

«Камсыздандыруу жана камсыздандыруу иши жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 82-беренесинин 3-бөлүгүн ишке ашыруу максатында, «Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети токтом кылат:

1. Төмөнкүлөр бекитилсин:

1) Ислам принциптери (такафул) боюнча камсыздандыруу жөнүндө жобо 1-тиркемеге ылайык;

2) Жүктөлгөн камсыздандыруу боюнча минималдуу талаптар жөнүндө жобо 2-тиркемеге ылайык.

2. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 14-декабрындагы № 678 «Иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо маселелери жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө жободо:

– 45-глава төмөнкүдөй мазмундагы 295¹-пункт менен толукталсын:

«295¹. Лицензияга тиркемени алуу үчүн арыз ээси арызды жана бул лицензия бар болгон учурда камсыздандыруу эрежелеринин шарттарын берет.»;

– 46-глава төмөнкүдөй мазмундагы 300¹-пункт менен толукталсын:

«300¹. Лицензияга тиркемени алуу үчүн арыз ээси арызды жана бул лицензия бар болгон учурда камсыздандыруу эрежелеринин шарттарын берет.»;

– 47-глава төмөнкүдөй мазмундагы 305¹-пункт менен толукталсын:

«305¹. Лицензияга тиркемени алуу үчүн арыз ээси арызды жана бул лицензия бар болгон учурда камсыздандыруу эрежелеринин шарттарын берет.»;

– 48-глава төмөнкүдөй мазмундагы 310¹-пункт менен толукталсын:

«310¹. Лицензияга тиркемени алуу үчүн арыз ээси арызды жана бул лицензия бар болгон учурда камсыздандыруу эрежелеринин шарттарын берет.»;

– 49-глава төмөнкүдөй мазмундагы 315¹-пункт менен толукталсын:

«315¹. Лицензияга тиркемени алуу үчүн арыз ээси арызды жана бул лицензия бар болгон учурда камсыздандыруу эрежелеринин шарттарын берет.»;

– 50-глава төмөнкүдөй мазмундагы 320¹-пункт менен толукталсын:

«320¹. Лицензияга тиркемени алуу үчүн арыз ээси арызды жана бул лицензия бар болгон учурда камсыздандыруу эрежелеринин шарттарын берет.»;

– төмөнкүдөй мазмундагы 92, 93, 94-главалар менен толукталсын:

«92-глава. Камсыздандыруу уюму тарабынан жүзөгө ашырылуучу жүктөлгөн камсыздандыруу боюнча ишти лицензиялоо өзгөчөлүктөрү

506. Камсыздандыруу уюму тарабынан жүзөгө ашырылуучу жүктөлгөн камсыздандыруу боюнча иш жүргүзүүгө лицензия банктык эмес финансы рыногун көзөмөлдөө жана жөнгө салуу жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан берилет.

507. Камсыздандыруу уюму тарабынан жүзөгө ашырылуучу жүктөлгөн камсыздандыруу боюнча иш жүргүзүүгө лицензия мөөнөтсүз болуп саналат жана Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында колдонулат.

508. Камсыздандыруу уюму тарабынан жүзөгө ашырылуучу жүктөлгөн камсыздандыруу боюнча иш жүргүзүүгө лицензия алуу үчүн арыз ээси төмөнкү документтерди кагаз түрүндө кошумча берет:

1) камсыздандыруу уюмунун уюмдаштыруу келишиминин же жалгыз уюмдаштыруучунун чечиминин, уставынын, уставды кабыл алуу, камсыздандыруу уюмунун башкаруусунун аткаруу органынын кызмат адамдарын жана башкы бухгалтерин бекитүү боюнча уюмдаштыруучулардын чогулушунун протоколунун көчүрмөлөрү;

2) камсыздандыруу уюмунун акцияларынын 10 жана андан ашык пайызына ээлик кылган камсыздандыруу уюмунун акционерлери жөнүндө маалыматтар;

3) уставдык капиталдын төлөнгөндүгүн тастыктаган документ;

4) камсыздандыруу шарттары (эрежелери);

5) директорлор кеңешинин төрагасынын жана анын орун басарынын аты-жөнүн жана жашаган жеринин дарегин көрсөтүү менен камсыздандыруу уюмунун директорлор кеңешинин мүчөлөрүнүн тизмеси (эгерде бар болсо);

6) ар бир адамдын аты-жөнүн жана жашаган жеринин дарегин көрсөтүү менен камсыздандыруу уюмунун коллегиялдуу аткаруу органынын мүчөлөрүнүн тизмеси жана алардын ишенимдүүлүк талаптарына жана белгиленген квалификациялык талаптардын деңгээлине шайкештигин тастыктаган документтер;

7) башкы бухгалтердин билим деңгээлин тастыктаган документтер, эмгек китепчеси жана квалификациясынын ишенимдүүлүк талаптарына жана башкы бухгалтер үчүн белгиленген квалификациялык талаптардын деңгээлине шайкештигин тастыктаган документтер;

8) Кыргыз Республикасынын аймагында камсыздандыруу уюмун түзүүгө катышуу жөнүндө чет өлкөлүк компаниянын тиешелүү органынын чечими (чет өлкөлүк камсыздандыруу компаниясы үчүн);

9) мурунку үч жыл үчүн финансылык отчеттуулуктун көчүрмөлөрү (чет өлкөлүк камсыздандыруу компаниясы үчүн).

509. Камсыздандыруу уюму тарабынан жүзөгө ашырылуучу жүктөлгөн камсыздандыруу боюнча ишке карата лицензиялык талаптар болуп төмөнкүлөр саналат:

1) уставдык капиталды түзүү Кыргыз Республикасынын банктарында акчалай формада гана жүргүзүлөт;

2) камсыздандыруу ишин лицензияда каралган камсыздандыруу түрлөрү боюнча гана жүргүзүү;

3) камсыздандыруу уюмдарынын түзүлгөн камсыздандыруу келишимдеринин шарттарына ылайык камсыздандыруу төлөмдөрүн (суммаларын) төлөө боюнча милдеттенмелерин аткаруу.

510. Камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) уюмунун төлөөгө жөндөмдүүлүгүн жана финансылык туруктуулугун камсыз кылуу максатында пруденциалдык ченемдердин төмөнкүдөй түрлөрү белгиленген:

1) төлөөгө жөндөмдүүлүк ченемдери;

2) финансылык туруктуулук ченемдери.

511. Лицензияга тиркемени алуу үчүн арыз ээси арызды жана бул лицензия бар болгон учурда камсыздандыруу эрежелеринин шарттарын берет.

93-глава. Камсыздандыруу уюму тарабынан жүзөгө ашырылуучу аннуитеттик камсыздандыруу боюнча ишти лицензиялоо өзгөчөлүктөрү

512. Камсыздандыруу уюму тарабынан жүзөгө ашырылуучу аннуитеттик камсыздандыруу боюнча иш жүргүзүүгө лицензия банктык эмес финансы рыногун көзөмөлдөө жана жөнгө салуу жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан берилет.

513. Камсыздандыруу уюму тарабынан жүзөгө ашырылуучу аннуитеттик камсыздандыруу боюнча иш жүргүзүүгө лицензия мөөнөтсүз болуп саналат жана Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында колдонулат.

514. Камсыздандыруу уюму тарабынан ишке ашырылуучу аннуитеттик камсыздандыруу боюнча иш жүргүзүүгө лицензия алуу үчүн арыз ээси төмөнкү документтерди кагаз түрүндө кошумча берет:

1) камсыздандыруу уюмунун уюмдаштыруу келишиминин же жалгыз уюмдаштыруучунун чечиминин, уставынын, уставды кабыл алуу, камсыздандыруу уюмунун башкаруусунун аткаруу органынын кызмат адамдарын жана башкы бухгалтерин бекитүү боюнча уюмдаштыруучулардын чогулушунун протоколунун көчүрмөлөрү;

2) камсыздандыруу уюмунун акцияларынын 10 жана андан ашык пайызына ээлик кылган камсыздандыруу уюмунун акционерлери жөнүндө маалыматтар;

3) уставдык капиталдын төлөнгөндүгүн тастыктаган документ;

4) камсыздандыруу шарттары (эрежелери);

5) директорлор кеңешинин төрагасынын жана анын орун басарынын аты-жөнүн жана жашаган жеринин дарегин көрсөтүү менен камсыздандыруу уюмунун директорлор кеңешинин мүчөлөрүнүн тизмеси (эгерде бар болсо);

6) ар бир адамдын аты-жөнүн жана жашаган жеринин дарегин көрсөтүү менен камсыздандыруу уюмунун коллегиялдуу аткаруу органынын мүчөлөрүнүн тизмеси жана алардын ишенимдүүлүк талаптарына жана белгиленген квалификациялык талаптардын деңгээлине шайкештигин тастыктаган документтер;

7) башкы бухгалтердин билим деңгээлин тастыктаган документтер, эмгек китепчеси жана квалификациясынын ишенимдүүлүк талаптарына жана башкы бухгалтер үчүн белгиленген квалификациялык талаптардын деңгээлине шайкештигин тастыктаган документтер;

8) Кыргыз Республикасынын аймагында камсыздандыруу уюмун түзүүгө катышуу жөнүндө чет өлкөлүк компаниянын тиешелүү органынын чечими (чет өлкөлүк камсыздандыруу компаниясы үчүн);

9) мурунку үч жыл үчүн финансылык отчеттуулуктун көчүрмөлөрү (чет өлкөлүк камсыздандыруу компаниясы үчүн).

515. Камсыздандыруу уюму тарабынан жүзөгө ашырылуучу аннуитеттик камсыздандыруу боюнча ишке карата лицензиялык талаптар төмөнкүлөр болуп саналат:

1) уставдык капиталды түзүү Кыргыз Республикасынын банктарында акчалай формада гана жүргүзүлөт;

2) камсыздандыруу ишин лицензияда каралган камсыздандыруу түрлөрү боюнча гана жүргүзүү;

3) камсыздандыруу уюмдарынын түзүлгөн камсыздандыруу келишимдеринин шарттарына ылайык камсыздандыруу төлөмдөрүн (суммаларын) төлөө боюнча милдеттенмелерин аткаруу.

516. Камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) уюмунун төлөөгө жөндөмдүүлүгүн жана финансылык туруктуулугун камсыз кылуу максатында пруденциалдык ченемдердин төмөнкүдөй түрлөрү белгиленген:

- 1) төлөөгө жөндөмдүүлүк ченемдери;
- 2) финансылык туруктуулук ченемдери.

517. Лицензияга тиркемени алуу үчүн арыз ээси арызды жана бул лицензия бар болгон учурда камсыздандыруу эрежелеринин шарттарын берет.

94-глава. Камсыздандыруу уюму тарабынан ишке ашырылуучу такафул ислам принциптери боюнча камсыздандыруу ишин лицензиялоо өзгөчөлүктөрү

518. Такафул ислам принциптери боюнча камсыздандыруу ишине лицензия банктык эмес финансы рыногун көзөмөлдөө жана жөнгө салуу жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан берилет.

519. Такафул ислам принциптери боюнча камсыздандыруу ишин жүргүзүүгө лицензия мөөнөтсүз болуп саналат жана Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында колдонулат.

520. Такафул-оператору тарабынан ишке ашырылуучу такафул ислам принциптери боюнча камсыздандыруу лицензиясын алуу үчүн арыз ээси төмөнкү документтерди кагаз түрүндө кошумча берет:

1) Шарыят кеңеши жөнүндө жобону, анын функцияларын жана ыйгарым укуктарын камтыган такафул-операторунун уюмдаштыруу келишиминин же жалгыз уюмдаштыруучунун чечиминин, уставынын көчүрмөлөрү;

2) уюмдаштыруучулардын уставды кабыл алуу, директорлор кеңешинин мүчөлөрүн, такафул-операторунун башкаруусунун аткаруу органынын кызмат адамдарын жана башкы бухгалтерин бекитүү жөнүндө чогулушунун протоколу;

3) такафул-операторунун Шарыят кеңешин түзүү жөнүндө уюмдаштыруучулардын чогулушунун протоколу;

4) камсыздандыруу уюмунун акцияларынын 10 жана андан көп пайызына ээлик кылган такафул-операторунун акционерлери жөнүндө маалымат;

5) уставдык капиталдын төлөнгөндүгүн тастыктаган документ;

6) такафул-операторунун уставында каралган максаттарга жетүү жолдору аныкталган Директорлор кеңеши тарабынан бекитилген жана Шарыят кеңеши тарабынан жактырылган такафул-операторунун ишинин бизнес-планы;

7) камсыздандыруу шарттары (эрежелери);

8) директорлор кеңешинин төрагасынын жана анын орун басарынын аты-жөнүн жана жашаган жеринин дарегин көрсөтүү менен такафул-операторунун директорлор кеңешинин мүчөлөрүнүн тизмеси (эгерде бар болсо) жана алардын ишенимдүүлүк талаптарына жана белгиленген квалификациялык талаптардын деңгээлине шайкештигин тастыктаган документтер;

9) ар бир адамдын аты-жөнүн жана жашаган жеринин дарегин көрсөтүү менен такафул-операторунун коллегиялдуу аткаруу органынын мүчөлөрүнүн тизмеси жана алардын ишенимдүүлүк талаптарына жана белгиленген квалификациялык талаптардын деңгээлине шайкештигин тастыктаган документтер;

10) аты-жөнүн, даректерин жана эмгек иши жөнүндө маалыматтарды көрсөтүү менен такафул-операторунун Шарыят кеңешинин мүчөлөрүнүн тизмеси жана алардын ишенимдүүлүк талаптарына жана белгиленген квалификациялык талаптардын деңгээлине шайкештигин тастыктаган документтер;

11) башкы бухгалтердин билим деңгээлин тастыктаган документтер, эмгек китепчеси жана квалификациясынын ишенимдүүлүк талаптарына жана башкы бухгалтер үчүн белгиленген квалификациялык талаптардын деңгээлине шайкештигин тастыктаган документтер;

12) Кыргыз Республикасынын аймагында такафул-операторун түзүүгө катышуу жөнүндө чет өлкөлүк компаниянын тиешелүү органынын чечими (чет өлкөлүк камсыздандыруу компаниясы үчүн).

521. Такафул-оператору тарабынан жүзөгө ашырылуучу такафул ислам принциптери боюнча камсыздандыруу ишине карата лицензиялык талаптар төмөнкүлөр болуп саналат:

1) уставдык капиталды түзүү Кыргыз Республикасынын банктарында акчалай формада гана жүргүзүлөт;

2) камсыздандыруу ишин лицензияда каралган камсыздандыруу түрлөрү боюнча гана жүргүзүү;

3) такафул-операторлорунун түзүлгөн камсыздандыруу келишимдеринин шарттарына ылайык камсыздандыруу төлөмдөрүн (суммаларын) төлөө боюнча милдеттенмелерин аткаруу.

522. Такафул-операторунун төлөөгө жөндөмдүүлүгүн жана финансылык туруктуулугун камсыз кылуу максатында пруденциалдык ченемдердин төмөнкүдөй түрлөрү белгиленген:

1) төлөөгө жөндөмдүүлүк ченемдери;

2) финансылык туруктуулук ченемдери.

523. Лицензияга тиркемени алуу үчүн арыз ээси арызды жана бул лицензия бар болгон учурда камсыздандыруу эрежелеринин шарттарын берет.».

3. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

1) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 12-сентябрындагы № 578 «Ислам принциптери боюнча

камсыздандырууну уюштуруу (такафул) жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтому;

2) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 26-августундагы № 485 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтомунун 2-пункту;

3) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 185 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 12-сентябрындагы № 578 «Ислам принциптери боюнча камсыздандырууну уюштуруу (такафул) жөнүндө жана каржылоонун ислам принциптери боюнча чыгарылуучу баалуу кагаздар (сукук) тууралуу жоболорду бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу» токтому;

4) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1-июнундагы № 323 «Каржылоонун ислам принциптери боюнча чыгарылуучу исламдык баалуу кагаздардын эмиссиясы, жүгүртүлүшү жана жоюлушу жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтомунун 3-пункту.

4. Ислам камсыздандыруунун алкагында ишин жүргүзгөн камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) уюмдарына ушул токтом күчүнө кирген күндөн тартып алты айлык мөөнөттө өздөрүнүн ишин ушул токтомдун 1-пунктунун 1-пунктчасынын талаптарына ылайык келтирүүнү камсыз кылуу сунушталсын.

5. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

**Кыргыз Республикасынын
Министрлер Кабинетинин
Төрагасы**

А.А. Касымалиев



ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении требований к страхованию по исламским принципам (такафул), вмененному страхованию и аннуитетному страхованию

В целях реализации части 3 статьи 82 Закона Кыргызской Республики «О страховании и страховой деятельности», в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:
 - 1) Положение о страховании по исламским принципам (такафул) согласно приложению 1;
 - 2) Положение о минимальных требованиях по вмененному страхованию согласно приложению 2.
2. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О вопросах лицензирования отдельных видов деятельности» от 14 декабря 2023 года № 678 следующие изменения:
 - в Положении о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденном вышеуказанным постановлением:
 - главу 45 дополнить пунктом 295¹ следующего содержания:
«295¹. Для получения приложения к лицензии заявитель представляет заявление и условия правил страхования в случае наличия данной лицензии.»;
 - главу 46 дополнить пунктом 300¹ следующего содержания:
«300¹. Для получения приложения к лицензии заявитель представляет заявление и условия правил страхования в случае наличия данной лицензии.»;
 - главу 47 дополнить пунктом 305¹ следующего содержания:
«305¹. Для получения приложения к лицензии заявитель представляет заявление и условия правил страхования в случае наличия данной лицензии.»;
 - главу 48 дополнить пунктом 310¹ следующего содержания:

«310¹. Для получения приложения к лицензии заявитель представляет заявление и условия правил страхования в случае наличия данной лицензии.»;

– главу 49 дополнить пунктом 315¹ следующего содержания:

«315¹. Для получения приложения к лицензии заявитель представляет заявление и условия правил страхования в случае наличия данной лицензии.»;

– главу 50 дополнить пунктом 320¹ следующего содержания:

«320¹. Для получения приложения к лицензии заявитель представляет заявление и условия правил страхования в случае наличия данной лицензии.»;

– дополнить главами 92, 93, 94 следующего содержания:

«Глава 92. Особенности лицензирования деятельности по вмененному страхованию, осуществляемой страховой организацией

506. Лицензия на деятельность по вмененному страхованию, осуществляемую страховой организацией, выдается уполномоченным государственным органом в области надзора и регулирования небанковского финансового рынка.

507. Лицензия на деятельность по вмененному страхованию, осуществляемую страховой организацией, является бессрочной и действует на всей территории Кыргызской Республики.

508. Для получения лицензии на деятельность по вмененному страхованию, осуществляемого страховой организацией, заявителем дополнительно представляются следующие документы в бумажном виде:

1) копии учредительного договора или решения единственного учредителя, устава страховой организации, протокола собрания учредителей о принятии устава, утверждении должностных лиц исполнительного органа управления страховой организации и главного бухгалтера;

2) сведения об акционерах страховой организации, владеющих 10 и более процентами акций страховой организации;

3) документ, подтверждающий оплату уставного капитала;

4) условия (правила) страхования;

5) список членов совета директоров (при наличии) страховой организации с указанием фамилии, имени, отчества и адреса места жительства председателя совета директоров и его заместителя;

6) список членов коллегиального исполнительного органа страховой организации с указанием фамилии, имени, отчества и адреса места жительства каждого лица и документы, подтверждающие их соответствие требованиям надежности и уровню установленных квалификационных требований;

7) документы, подтверждающие уровень образования, трудовая книжка и документы, подтверждающие соответствие квалификации

главного бухгалтера требованиям надежности и уровню установленных квалификационных требований для главного бухгалтера;

8) решение соответствующего органа иностранной компании о ее участии в создании страховой организации на территории Кыргызской Республики (для иностранной страховой компании);

9) копии финансовой отчетности за три предыдущих года (для иностранной страховой компании).

509. Лицензионными требованиями к деятельности по вмененному страхованию, осуществляемой страховой организацией, являются:

1) формирование уставного капитала осуществляется только в денежной форме в банках Кыргызской Республики;

2) осуществление страховой деятельности исключительно по видам страхования, предусмотренным лицензией;

3) соблюдение обязательств страховыми организациями по выплате страховых возмещений (сумм) в соответствии с условиями заключенных договоров страхования.

510. В целях обеспечения платежеспособности и финансовой устойчивости страховой (перестраховочной) организации установлены следующие виды пруденциальных нормативов:

1) нормативы платежеспособности;

2) нормативы финансовой устойчивости.

511. Для получения приложения к лицензии заявитель представляет заявление и условия правил страхования в случае наличия данной лицензии.

Глава 93. Особенности лицензирования деятельности по аннуитетному страхованию, осуществляемой страховой организацией

512. Лицензия на деятельность по аннуитетному страхованию, осуществляемую страховой организацией, выдается уполномоченным государственным органом в области надзора и регулирования небанковского финансового рынка.

513. Лицензия на деятельность по аннуитетному страхованию, осуществляемую страховой организацией, является бессрочной и действует на всей территории Кыргызской Республики.

514. Для получения лицензии на деятельность по аннуитетному страхованию, осуществляемую страховой организацией, заявителем дополнительно представляются следующие документы в бумажном виде:

1) копии учредительного договора или решения единственного учредителя, устава страховой организации, протокола собрания учредителей о принятии устава, утверждении должностных лиц исполнительного органа управления страховой организации и главного бухгалтера;

2) сведения об акционерах страховой организации, владеющих 10 и более процентами акций страховой организации;

- 3) документ, подтверждающий оплату уставного капитала;
- 4) условия (правила) страхования;
- 5) список членов совета директоров (при наличии) страховой организации с указанием фамилии, имени, отчества и адреса места жительства председателя совета директоров и его заместителя;
- 6) список членов коллегиального исполнительного органа страховой организации с указанием фамилии, имени, отчества и адреса места жительства каждого лица и документы, подтверждающие их соответствие требованиям надежности и уровню установленных квалификационных требований;
- 7) документы, подтверждающие уровень образования, трудовая книжка и документы, подтверждающие соответствие квалификации главного бухгалтера требованиям надежности и уровню установленных квалификационных требований для главного бухгалтера;
- 8) решение соответствующего органа иностранной компании о ее участии в создании страховой организации на территории Кыргызской Республики (для иностранной страховой компании);
- 9) копии финансовой отчетности за три предыдущих года (для иностранной страховой компании).

515. Лицензионными требованиями к деятельности по аннуитетному страхованию, осуществляемой страховой организацией, являются:

- 1) формирование уставного капитала осуществляется только в денежной форме в банках Кыргызской Республики;
- 2) осуществление страховой деятельности исключительно по видам страхования, предусмотренным лицензией;
- 3) соблюдение обязательств страховыми организациями по выплате страховых возмещений (сумм) в соответствии с условиями заключенных договоров страхования.

516. В целях обеспечения платежеспособности и финансовой устойчивости страховой (перестраховочной) организации установлены следующие виды пруденциальных нормативов:

- 1) нормативы платежеспособности;
- 2) нормативы финансовой устойчивости.

517. Для получения приложения к лицензии заявитель представляет заявление и условия правил страхования в случае наличия данной лицензии.

Глава 94. Особенности лицензирования деятельности страхования по исламским принципам такафул, осуществляемой страховой организацией

518. Лицензия на деятельность страхования по исламским принципам такафул выдается уполномоченным государственным органом в области надзора и регулирования небанковского финансового рынка.

519. Лицензия на деятельность страхования по исламским принципам такафул является бессрочной и действует на всей территории Кыргызской Республики.

520. Для получения лицензии страхования по исламским принципам такафул, осуществляемую такафул-оператором, заявителем дополнительно представляются следующие документы в бумажном виде:

1) копии учредительного договора или решения единственного учредителя, устава такафул-оператора, содержащего положение о Шариатском совете, его функциях и полномочиях;

2) протокол собрания учредителей о принятии устава и утверждении членов совета директоров, должностных лиц исполнительного органа управления такафул-оператора и главного бухгалтера;

3) протокол собрания учредителей о создании Шариатского совета такафул-оператора;

4) сведения об акционерах такафул-оператора, владеющих 10 и более процентами акций страховой организации;

5) документ, подтверждающий оплату уставного капитала;

6) бизнес-план деятельности такафул-оператора, утвержденный Советом директоров и одобренный Шариатским советом такафул-оператора, в котором определены пути достижения целей, предусмотренных уставом;

7) условия (правила) страхования;

8) список членов совета директоров (при наличии) такафул-оператора с указанием фамилии, имени, отчества и адреса места жительства председателя совета директоров и его заместителя и документы, подтверждающие их соответствие требованиям надежности и уровню установленных квалификационных требований;

9) список членов коллегиального исполнительного органа такафул-оператора с указанием фамилии, имени, отчества и адреса места жительства каждого лица и документы, подтверждающие их соответствие требованиям надежности и уровню установленных квалификационных требований;

10) список членов Шариатского совета такафул-оператора с указанием фамилий, имен, отчеств, их адресов и сведений о трудовой деятельности и документы, подтверждающие их соответствие требованиям надежности и уровню установленных квалификационных требований;

11) документы, подтверждающие уровень образования, трудовая книжка и документы, подтверждающие соответствие квалификации главного бухгалтера требованиям надежности и уровню установленных квалификационных требований для главного бухгалтера;

12) решение соответствующего органа иностранной компании о ее участии в создании такафул-оператора на территории Кыргызской Республики (для иностранной страховой компании).

521. Лицензионными требованиями к деятельности страхования по исламским принципам такафул, осуществляемой такафул-оператором, являются:

- 1) формирование уставного капитала осуществляется только в денежной форме в банках Кыргызской Республики;
- 2) осуществление страховой деятельности исключительно по видам страхования, предусмотренным лицензией;
- 3) соблюдение обязательств такафул-операторами по выплате страховых возмещений (сумм) в соответствии с условиями заключенных договоров страхования.

522. В целях обеспечения платежеспособности и финансовой устойчивости такафул-оператора установлены следующие виды пруденциальных нормативов:

- 1) нормативы платежеспособности;
- 2) нормативы финансовой устойчивости.

523. Для получения приложения к лицензии заявитель представляет заявление и условия правил страхования в случае наличия данной лицензии.».

3. Признать утратившими силу:

- 1) постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения об организации страхования по исламским принципам (такафул)» от 12 сентября 2009 года № 578;
- 2) пункт 2 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 26 августа 2014 года № 485;
- 3) постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении положений об организации страхования по исламским принципам (такафул) и о ценных бумагах, выпускаемых по исламским принципам финансирования (сукук)» от 12 сентября 2009 года № 578» от 11 апреля 2016 года № 185;
- 4) пункт 3 постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения об эмиссии, обращении и погашении исламских ценных бумаг, выпускаемых по исламским принципам финансирования» от 1 июня 2017 года № 323.

4. Рекомендовать страховым (перестраховочным) организациям, осуществляющим деятельность в рамках исламского страхования, в шестимесячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить приведение своей деятельности в соответствие с требованиями подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

**Председатель
Кабинета Министров
Кыргызской Республики**

А.А. Касымалиев